

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-июлуна караштуу**

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

(миң.СМ) 2025-ж. 31-июлу 31 июля 2025 г.	(тыс.СМ) 2024-ж. 31-июлу 31 июля 2024 г.	(миң.СМ) 2024-ж. 31-декабры 31 декабря 2024 г.
---	--	---

АКТИВДЕР

Акча каражаттары 1 972 422
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары 1 527 144
Улуттук банктагы депозиттер 2 207 179
Банктардагы каражаттар 4 331 260
Кардарларга берилген кредиттер 16 421 938
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү (1 011 239)
Кардарларга берилген таза кредиттер 15 410 699
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар 3 013 630
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 1 669 641
Репо келишимдери 356 977
Башка банк мүлкү, таза 30 595
Башка активдер 1 611 902
Активдер, БАРДЫГЫ 32 131 450

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

Банктардын каражаттары 958 953
Кардарлардын эсептери 24 032 327
Башка карыздык каражаттар 678 991
Субординацияланган карыз 168 195
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери 122 983
Башка милдеттенмелер 1 425 863
ЖАЛПЫ милдеттенмелер 27 387 311

КАПИТАЛ

Уставдык капитал 1 500 008
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар 1 920
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер 553 810
Бөлүштүрүлбөгөн пайда 2 688 401
БАРДЫГЫ: капитал 4 744 139

БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв (1 512 625)
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар (55 268)
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда 2 176 567

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

Чыныбаева А.Т.

Усупбаева Н.Т.

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 31 июля 2025 года (включительно)**

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

АКТИВЫ

Денежные средства 2 106 846
Денежные средства на счетах в НБКР 1 316 230
Депозиты в НБКР 622 155
Средства в банках 3 141 271
Ссуды предоставленные клиентам 12 316 672
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов (727 851)
Чистые ссуды, предоставленные клиентам 11 588 821
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости 1 016 032
Основные средства и нематериальные активы 1 536 572
Соглашения по РЕПО сделке 168 546
Прочая собственность банка, нетто 42 306
Прочие активы 1 308 980
ИТОГО активы 22 847 760

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков 2 248 935
Счета клиентов 14 673 204
Прочие заемные средства 676 452
Субординированный долг 0
Отложенные налоговые обязательства 113 275
Прочие обязательства 826 962
ИТОГО обязательства 18 538 828

КАПИТАЛ

Уставный капитал 1 200 008
Резервы для будущих потребностей банка 1 782
Резервы по переоценке основных средств 555 765
Нераспределенная прибыль 2 551 376
ИТОГО: капитал 4 308 932

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка (1 108 128)
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР (60 613)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР 2 169 548

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"



37

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-июлуна караштуу**

	(МИҢ.СОМ) 2025-ж. 31-июлу 31 июля 2025 г.	(ТЫС.СОМ) 2024-ж. 31-июлу 31 июля 2024 г.
Пайыздык кирешелер	2 179 152	951 411
Пайыздык чыгашалар	(902 883)	(416 353)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГОТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	1 276 269	535 058
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	(274 529)	77 794
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	1 001 740	612 852
Комиссиялык кирешелер	356 409	234 572
Комиссиялык чыгашалар	(372 671)	(255 590)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	181 201	190 669
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	6 527	(4 847)
Башка кирешелер	26 583	21 498
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	198 049	186 303
Операциялык чыгашалар	(1 055 008)	(647 728)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	144 781	151 426
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	(10 249)	(18 418)
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГОТУУ	134 532	133 008

Бир акцияга пайда

56

55

Прибыль на одну акцию

Маалымат үчүн:

КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда

4 525

98 753

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

«О!Банк» ААК

Башкармалыгынын Төрагасы

Чыныбаева А.Т.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

"О!Банк" ААК

Башкы бухгалтери

Усупбаева Н.Т.

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 июля 2025 года (включительно)**

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям
Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК



Handwritten signature or mark.

Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2025-жылдын 31-июлуна караштуу

Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 31 июля 2025 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	6.6%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	12.2%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	15.5%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0.0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	16.3%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	16.4%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	15.6%	не менее 6%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	10.7%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	88.6%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	18%дан кем эмес	17.7%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтер

Чыныбаева А.Т.

Усупбаева Н.Т.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"



Handwritten signature or mark.